

## КЫРГЫЗ ТИЛИ

(окутуу орус, өзбек, тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

8-класс

№3 вариант

**№1. Сүйлөмдүн ээсин белгиле.**

*Аба ырайы бузулгандыктан, учак убагында учпай калды.*

- а) аба ырайы                      б) учак                      в) убагында                      г) учпай калды

**№2. Сүйлөмдүн ээсин белгиле.**

*Илгери беш бир тууган заңгыраган сарайда жашаган экен.*

- а) жашаган экен                      б) заңгыраган                      в) бир тууган                      г) сарайда

**№3. Сүйлөмдүн баяндоочун белгиле.**

*Менин апам мектепте мугалим болуп иштейт.*

- а) апам                      б) мугалим                      в) иштейт                      г) менин

**№4. Аныктооч катышкан сүйлөмдү белгиле.**

- а) Алмаз сууга баратат.                      б) Алмаз эчак эле келген.  
в) Алмазга күчүгү жагат.                      г) Алмаз акылдуу жигит.

**№5. Аныктооч катышкан сүйлөмдү белгиле.**

- а) Сапар класста отурат.                      б) Сапар сылык окуучу.  
в) Сапарга досу келди.                      г) Сапар эртең келет.

**№6. Аныктоочтун милдетин зат атооч аткарган сүйлөмдү белгиле.**

- а) Иштер ойдогудай жүрүп жатабы?                      б) Он беш жашынан ырдай баштаган.  
в) Кандай китептер жарык көрүп жатат?                      г) Бактын жалбырактары түшө баштады.

**№7. Берилген тартиптеги сүйлөмдү белгиле.**

*Аныктооч ээ татаал баяндооч*

- а) Жыпар жыттуу гүлдөр бул жакта экен.                      б) Кызыл түс сага жарашпайт экен.  
в) Эртең баарыбыз бирге баралычы.                      г) Бул концерт мага абдан жакты.

**№8. Бышыктоочтун суроолорун белгиле.**

- а) Кандай? Кайсы?                      б) Кимдин? Эмненин?  
в) Ким? Эмне?                      г) Качан? Каякка?

**№9. Сүйлөмдөгү баяндоочтун суроосун белгиле.**

*Жайында түн кыскарат, күн узарат.*

- а) Эмне болот?                      б) Кайсы кезде?  
в) Кандай учур?                      г) Эмне кылган?

**№10. Берилген тартиптеги сүйлөмдү белгиле.**

*Ээ толуктооч баяндооч*

- а) Эртең досум менен тоого чыгам.                      б) Бизге баары кол чабышты.  
в) Апам майды камырга кошту.                      г) Эмени сыйлаган жаман болбойт.

Тесттин аягы!

### **Кыргыз тили (окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) боюнча тесттерди баалоо критерийлери**

Кыргыз тили (окутуу башка тилде жүргүзүлгөн мектептер үчүн) боюнча 5-11-класстар үчүн түзүлгөн тесттин негизги милдети окуучулардын аралыктан өздөштүргөн билимин жана учурдагы жетишкендиктерин баалоо болуп саналат.

1. 5-11-класстын окуучулары үчүн түзүлгөн тест – **“берилген 4 варианттын ичинен 1 гана туура жоопту тандоо”** форматындагы 10 тапшырмадан турат.
2. Тест орто кыйындыктагы тапшырмаларды камтыйт.
3. Ар бир туура аткарылган тапшырма 1 балл менен бааланат.
4. Жалпы тестке максималдуу 10 балл берилет.
5. **Бардыгы: 10 тест тапшырма – 10 балл.**
6. Алган баллдарды 5 баллдык тутумга которуу шкаласы төмөндөгүдөй :

	<b>Балл</b>	<b>Баа</b>
	3 баллдан аз	"2"
	4-5 балл	"3"
	6-7 балл	"4"
	8-10 балл	"5"